

**КӨПҮРӨЧӨ ТИШ ПРОТЕЗДИН ТУЛКУСУН ТУУРА ЭМЕС ЖАСАЛЫШЫНЫН  
СЕБЕБИНЕН ПАЙДА БОЛУУЧУ БЫЛЖЫР КАБЫКЧАНЫН ООРУСУ  
ЖАНА АНЫ ДАРЫЛОО**

**У.А. Амираев<sup>1</sup>, С.М. Эргешов<sup>1</sup>, Р.У. Амираев<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> И.К. Ахунбаев атындағы Кыргыз мамлекеттік медициналық академиясы  
Бишкек ш., Кыргыз Республикасы

<sup>2</sup> Кыргыз илим изилдөө курортология жана калыбына келтириүү институту  
Таш-Дөбө а., Кыргыз Республикасы

**Корутунду.** Пациенттер үчүн тиштердин мааниси өтө зор. Ошондуктан тиштердин узакка кызмат кылуусун кассыздандыруу үчүн, аларды дайыма таза күтүү үчүн аракеттенүү зарыл. Тишин катуу тканы кариес менен ооруп калгыдай болсо, аны тез арада кыттоо керек. Шартка байланыштуу тиши өз убактысында дарылабагандыктан сактоого мүмкүн болбой калганда тиши жулуу менен, тиши катарында кемтик пайда болот. Кемтик чектелген жана чектелбegen болуп бөлүнөт. Тиши катарында чектелбegen кемтике кийме тиши протездери жасалат. Алар тактачалуу жана доголуу болуп бөүнөт. Ал эми тиши катарынын чектелген кемтигине бекилме көпүрөчө протези жасалат. Бул макалада көпүрөчө тиши протезинин туура эмес жасалуусунун натыйжасында пациенттердин көп кыйналуусуна дуушар болушуна алып келет, ал тургай протезди мөөнөтүнөн мурда алынышына шарт түзөт.

**Негизги сөздөр.** Пациенттер, көпүрөчө бекилме тиши протези, жуулуп туруучу аралық, татаалдашуу.

**БОЛЕЗНЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ТЕЛА  
НЕСЪЁМНОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА И ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ**

**У.А. Амираев<sup>1</sup>, С.М. Эргешов<sup>1</sup>, Р.У. Амираев<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева  
г. Бишкек, Кыргызская Республика

<sup>2</sup> Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения  
с. Таш-Дөбө, Кыргызская Республика

**Резюме.** При поражении твердых тканей зубов кариесом необходимо их срочно запломбировать, но если своевременно не было оказано квалифицированное лечение, из-за осложнения кариозной болезни эти зубы подвергаются удалению. С удалением зубов в зубном ряду возникают дефекты. Дефекты бывают включенные и концевые. В концевых дефектах изготавливаются съемные зубные протезы, такие как пластиночные и бюгельные. При включенных дефектах изготавливаются мостовидные и консольные. В этой статье показано какие осложнения могут возникнуть в результате неправильной моделировки тела мостовидного протеза. При этом пациент может страдать от выраженных болей, что приводит к преждевременному снятию протезов.

**Ключевые слова.** Пациенты, несъемные мостовидные протезы, промывной промежуток, осложнение.

**MUCOUS MEMBRANE DISEASE IN THE CASE OF INAPPROPRIATE MODELING  
OF FIXED BRIDGE BODY AND ITS TREATMENT**

**У.А. Амираев<sup>1</sup>, С.М. Эргешов<sup>1</sup>, Р.У. Амираев<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. Akhunbaev  
Bishkek, Kyrgyz Republic

<sup>2</sup>Kyrgyz scientific institute of Balneology and rehabilitation treatment  
Tash-Debe v. Kyrgyz Republic

**Abstract.** Teeth are of great importance for full digestion. That is why it is very important to take care of teeth. In lesion of tooth hard tissue with caries, they need to be filled, but due to caries disease complications they will be extracted. The defects occur in dentition due to teeth extraction. Defects may be included and terminal. In terminal defects there are constructed removable prostheses such as laminar and clasp. In included defects bridge and cantilevered prostheses are constructed. This article demonstrates complications which may be as the result of incorrect modeling the body of bridge prosthesis. More over the patient may suffer from pains and it leads to untimely removing of these prostheses.

**Key words:** Patients, non-removable (fixed) bridges, wash gap, complication.

Ар кандай себептер менен тиш катарында чектелген жана чектелбegen кемтиктеги пайда болгондо, бекилме жана алымна протездер жасалат. Чектелген кемтиктеги чектеп турган таяныч болуучу тиштер жакшы абалда болсо, бекилме көпүрөчө тиш протези жасалат. Көпүрөчө тиш протези таяныч бөлүктөн жана тулкудан турат [1,2].

Протездин тулкусу тиш катарынын маңдай аймагында былжыр кабыкчага тийип турат, ал эми капитал аймакта былжыр кабыкчага тийгизбей, аралык калтырылуу зарыл [3].

2015-жылы аяк оона (сентябрь) айынын башында биздин кафедрага Б. аттуу пациент сол жак бетим, кулагым, жаак сөөгүм жана тамагым дайыма сыйдалап ооруйт, бетимдин сол жагында кулактын тушунда теринин астында тоголок шишик пайда болду деген арыздануу менен кайрылды.

Манжалар менен сыйпалап кармап көргөнүбүздө жүгерүдөй шишик колго урунуп, билинип турду.

Хирург стоматолог консультация жасаганда, алар жактан эч кандай себеп болбогонун тастыктады, шишиктен башка эч нерсе таппады, себеби дайынсыз болду.

Биз (ортопед жана терапевт стоматологдор) оозунан тиш катарын көргөнүбөздө, пациенттин оозунда таянычы 33 35 37 болгон астындык жаакта металл керамикадан жасалган көпүрөчө тиш протези бар экен. Рентгенге тартып көргөндө 37 тиштин өзөгү (пульпасы) бар болуп чыкты, ага толук металлдан куюлган жасалма коронка, 33, 35 тиштерде өзөктөрү алымып каналдары толук кытталыштыр, 33 34 35 36 тиштер металл керамикадан жасалган. Бул көпүрөчө тиш протездин жасалганына 2 жыл болуптур. Протез

коюлгандан жарым жылдан кийин аз-аздан пациенттин сол бет жагы ооруп баштаган. Оору кээде ооруп кайра басылып калуучу экен. Акыркы 6 айдан бери оору күчөп, шишиктин пайда болгонун пациент байкаптыр.

Көпүрөчө протездин тулкусунун былжыр кабыкчага жагын зонд менен текшергенде, ал ээр сыйктуу болуп жасалганы билинди, зонд өтпөй калды.

Биз көпүрөчө тиш протезин кесип алууну сунуш кылдык. Пациент макул болду. Көпүрөчө протез алымгандан кийин 35 тиштин уурт бетинде бүйлөгө тийишип турган кариес бар экенини аныкталип, ага кыт коюулду. 34 жана 36 жок тиштин ордун толуктаган көпүрөчө тиш протезинин тулкусу былжыр кабыкчаны басып жоор кылган жери көрүнүп турду (1-сүрөт). Көпүрөчө тиш протезинин тулкусу ээр сыйктуу жасалыптыр (2-сүрөт). Альвеола чорчогунун бетиндеги былжыр кабыкчага жука экен, Суппле боюнча II класс. Ошондуктан протездин металл сыйчы былжыр кабыкчага батып, жоор кылып жибергендиктен пациент ооруну сезген.

Пациент протезди алгандан соң 2 жума протезисиз жүрүп келгенден кийин мурунку оорулары жок болгонун жана бетиндеги шишиктин кичирейип жок болуп бара жатканын айтты. Биз карап көргөнүбүздө шишиктин жок болуп бара жатканын аныктадык.

Пациентке кайра таянычтары ошондой эле болгон конструкциядагы көпүрөчө тиш протезин кайталап жасадык. Протездин тулкусу альвеола чорчогунун былжыр кабыкчасына тийгизбей аралык конструкциясы менен жасалды. Пациенттин протезди кийип жүргөнүнө 3 жума болду, мурунку арыздануу кайталанган жок.



Б  
1-сүрөт. Былжыр кабыкчанын жоор болгон жерлери (Б).



2-сүрөт. Көпүрөчө 36 тиштин протездеги тулкусу ээр сыйктуу жасалган.

Ошентип, пациенттин оорусунун пайда болушунун себеби, көпүрөчө тиш протезинин тулкусун ээр сыйктуу жасалып, былжыр кабыкчаны басып койгондуктан ушундай оору пайда болгон.

Көпүрөчө тиш протезин жасаганда маани берилбegen ушундай клиникалык каталыктын натыйжасында бейтаптар канча кыйналууга дуушар болду жана протезди өз мөөнөтүнөн мурда кесип алууга туура келет. Ал тургай мындай көрүнүш залалдуу ооруларга да дуушар кылышы мүмкүн.

Демек, капитал жакка жасалган көпүрөчө тиш протезинин тулкусу былжыр кабыкчага тийбей туроосу зарыл, ал жерге тамак тыгылбай, чыгып, жуулуп туруу керек. Көпүрөчө протездин тулкусу маңдай тиштер жок болгондо көпүрөчө протез жасалганда гана былжыр кабыкчага тийип туроосу керек.

### *Адаатият:*

1. Амираев, У.А. *Тиш салуунун техникасы / У.А. Амираев, Р.У. Амираев, Д.У. Амираева.* – Бишкек: Бийиктик, 2009. – 479 с.
2. Амираев, У.А. *Тиш катарынын кемтиктерин ортопедиялык дарылоо / У.А. Амираев.* - Бишкек: Алтын Принт, 2015. – 169 с.
3. Гаврилов, Е.И. *Ортопедическая стоматология / Е.И. Гаврилов, А.С. Щербаков.* - М.: Медицина, 1984. - 185 с.
4. Лебеденко, И.Ю. *Руководство к практическим занятиям по ортопедической стоматологии. Практическая медицина / И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев, Б.П. Марков.* – Москва, 2012. – 511 с.
5. Копейкин, В.Н. *Ортопедическая стоматология / В.Н. Копейкин.* - М.: Медицина. – 512 с.